



Укрепление систем
здравоохранения для снижения
воздействия свинца




Коргошун ден соолукка кооптуу!


Коргошун организмге кооптуу жана
органдарды жабыркатат :




МЭЭ




БӨЙРӨКТӨР




БООР



КАН




РЕПРОДУКТИВДУУ
СИСТЕМАНЫ



Кичинекей балдар

коргошунду көбүрөөк сиңирип алат.
Бул акыл эстин өнүгүүсүнүн артта
калуусуна, окуудагы
жетишпестиктерге, көңүл коюнун
төмөндөшүнө жана жүрүм-
турумдун бузулуусуна
алып келиши мүмкүн



Чоңдордо


коргошундун таасири инсульт,
жүрөктүн ишемиялык
ооруларынын тобокелдигин
жогорулатат



Кош бойлуу аялдарда

коргошун көптөгөн органдарга жана
өсүп келе жаткан түйүлдүккө терс
таасирин тийгизет

Кошумча маалымат алуу үчүн:



Instagram: [ekois.kg](https://www.instagram.com/ekois.kg)



Telegram: [ekois_kg](https://www.telegram.com/ekois_kg)